

**И. К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ**

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО
МИНИСТРЛИГИ
УЛУТТУК ХИРУРГИЯ БОРБОРУ**

Д 14.24.710 диссертациялык кеңеши

Кол жазма укугунда
УДК [616.381-072.1-089+616.381-089.5]-089.193.4

АБДИЕВ АЛЛАН АСЫГАЛИЕВИЧ

**АБДОМИНАЛДЫК ХИРУРГИЯДАГЫ ЛАПАРОТОМИЯЛЫК ЖАНА
ЛАПАРОСКОПИЯЛЫК КИЙЛИГИШУУЛӨРДӨ КАЙРА ЖАСАЛГАН
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН СЕБЕПТЕРИ ЖАНА НАТЫЙЖАЛАРЫ**

14.01.17-хирургия

Медицина илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын
авторефераты

Бишкек – 2025

Иш И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын факультеттик хирургия кафедрасында жана Бишкек шаардык №1-клиникалык ооруканасында аткарылган.

Илимий кеңешчи:

Оморов Рахатбек Арсыбекович

КР УИАнын корр.-мүчөсү,

медицина илимдеринин доктору, профессор,

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын факультеттик хирургия кафедрасынын башчысы

Расмий оппоненттер:

Жетектөөчү мекеме:

Диссертацияны коргоо 2025-жылдын _____ saat ____ И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдындагы, төң уюуштуруучу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук хирургиялык борборуна караштуу медицина илимдеринин доктору (кандидаты) илимий даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо боюнча Д 14.22.650 диссертациялык кеңешинин отурумунда болот. Дареги: 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. 3-линия, 25, 2-кабат, конференц-зал. Диссертацияны коргоо боюнча видеоконференцияга киругу шилтемеси:

Диссертация менен И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын (720020, Бишкек ш., Ахунбаева көч., 92), Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук хирургиялык борборунун (720044, Бишкек ш., 3-линия көч., 25) китепканаларынан жана <https://www.vak.kg> сайтынан таанышууга болот.

Автореферат _____ таркатылды.

**Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,
медицина илимдеринин кандидаты**

Э. Э. Кудаяров

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНОЗДӨМӨСҮ

Диссертациялык теманын актуалдуулугу. Ақыркы 20-25 жылда көптөгөн изилдөөчүлөр курсак көндөйүнүн: боорду мите курттардын жабыркатышы, өттүн таш оорулары, панкреатит, ичегинин бүтөлүп калышы сыйктуу оорулардын олуттуу өсүшүн белгилешет [М. К. Голов, К. М. Курбонов, 2004; М.М. Мамакеев ж.б., 2008; Р. А. Оморов ж.ШРБ., 2018; П. Colline et al., 2010] өзгөчө улгайган жана карылышы жеткен адамдарды дарылоо кыйла татаал, оорунун татаалдашкан түрлөрү (жергиликтүү, диффузиялык перитонит, боор жетишсиздиги, механикалык сарык, холангит) менен кабыл алуулардын олуттуу өсүшү байкалууда [Д. Б. Закиров ж. б., 2004; У. М. Абдуллаев, 2008; Г. Ф. Жигаев ж. б., 2008; Н. Д. Томнюк ж.б., 2010; 2011; K.W. Kim et al., 2002] жана көп учурда хирургиялык операциядан кийин патологиялык процесстин өөрчүшүнөн же операция учурундагы же, андан кийинки мезгилдеги толук негизделбеген техникалык чечимдерди киргизүүдөн улам келип чыккан бир катар татаалдашуулар менен шартташат. [М. К. Абдулжалилов, У. М. Нажмутинов, 2005; Н. И. Бояринцев ж.б., 2008; Р. Н. Борисов, 2009; I. M. Batyrshin et al., 2020; Р. Гаузит, 2009; D. Hasper et al., 2009; C. Theunissen et al., 2011; Y. Carmelli et al., 2016].

Кайра жасалган операция – бул ар дайым татаал, стандарттуу эмес, коркунучтуу хирургиялык кийлигишүү, аны чоң клиникалык тажрыйбасы бар хирург жасашы керек [А. И. Мусаев ж.б., 2004; В. И. Миронов ж. б., 2007; А.Т. Байгазаков ж.б., 2015; З. А. Туйбаев, 2016; М. В. Варганов ж. б., 2019; И. М. Батыршин жана башкалар, 2020].

Ооруларды изилдөө менен катар жана диагностикалык методдорду өркүндөтүү аркылуу мурда операция кылууга мүмкүн эмес делген оорулардын катарындагы операциялык кийлигишүүлөрдүн диапазону бир кыйла көнөйүүдө.

Азыркы учурда хирургиялык техниканын өркүндөтүлүшүнө, анестезиология жана реанимотологиянын өнүгүшүнө байланыштуу боор, ашказан, ичеги, уйку безине, кан тамырлардын, өт жолдорун көбүнчө пластик менен айкалыштырылган резекция түрүндө операция жасоодон, органдарды трансплантациялоого чейин көнөйтилген формада аткарылууда. [А. Г. Хасанов ж. б., 2006; М. П. Чупров, 2009; Э. Х. Акрамов, М. Т. Молдошева, 2019; R. R. Kumar et al., 2006 ; M.R. Cassidy, 2013].

Боор ооруларын жана өттүн таш ооруларын дарылоодо, атап айтканда өттүн таш ооруларында аз инвазивдик кийлигишүүлөр колдонулат, азыркы учурда операцияны аткарууда жогорку квалификациялуу хирургду талап кылган, боордон тышкary өт жолдорунун патологиясы менен шартталган ички дренаждык операциялар көбүрөөк колдонула баштады [М. В. Кукош жана башкалар., 2005; Р. А. Оморов ж. б., 2005; Г. Ф. Рычковский ж. б., 2005; Х. А. Гамзатов, 2008; Р. А.Оморов, 2018; А. В. Осипов, 2018; P. S. Ming et al., 2009] .

Боор, ич көндөйүнүн башка органдарынын жана кичине жамбаш сөөктүн башка оорулары менен жабыркаган бейтаптардын көбөйүшү лапаротомия менен гана эмес, ошондой эле эндовидеохирургиялык ыкмалар менен операцияларды жасаган хирургдардын чөйрөсүнүн көңеишине алыш келди жана бул бир жагынан бир катар татаалдашуулардын азайышына, экинчи жагынан жаңы татаалдашуулардын пайда болушуна алыш келди. Татаалдашуулардын санынын өсүшү, изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү белгилегендей операциялардын көлөмү боюнча туура эмес аткарылгандыгы менен байланыштуу [V. P. Glabai, 2005; A. G. Beburishvili et al., 2009; V. L. Genok, 2008; M. V. Kukosh et al., 2010; И. С. Малков жана башкалар, 2010; 2019; K. Mandell, S. Arbabi, 2010].

Бир катар изилдөөчүлөр кайра жасалган операциялардын көрсөткүчтөрүн аныктоодогу кыйынчылыктарды белгилешет, алар көп учурда кечиктирилип, көп учурда негизсиз болуп саналат, бул операциянын жыйынтыгына гана эмес, ооруга да олуттуу таасир этет [А. В. Андреев, 2008; Н. Боярынцев ж. б., 2015; G. Statescu et al., M. Chiarugi, 2011]. Бул кайра жасалаган операцияларды жүргүзүү үчүн бирдиктүү критерийлердин жоктугу, ошондой эле системалуу сезгенүү реакциясынын синдромуунун белгилерин баалабоо менен шартталган.

Кайра жасалган операциялардан кийин 26-60% учурларда операциядан кийинки ириңдүү-сезгенүү, өпкө жана көбүнчө тромбоэмболиялык татаалдашуулар байкалат [А. В. Федоров ж. б., 2005; Н. Д. Томнюк ж. б., 2010; В. Н. Хромова, 2011; D. S. Wald, 2002; В. С. Ormeir et al., 2010], ал эми өлүм 16-55% түзөт [М. Тирина, 2006; В. Н. Шапошников ж. б., 2011; В. Ф. Цхай, Н. В. Мерзликина, 2011; Д. С. Здзитовецкий ж. б., 2011; Ф. Бадер, 2009].

Адабияттарды талдоо, бүгүнкү күнгө чейин кайра жасалган операциянын көрсөткүчтөрүнүн критерийлери иштелип чыга электигин, операцияны кечиктиргендиктен өлүмдүн көрсөткүчү жогору бойдон калыш жаткандыгын жана кайра жасалган операциялардан кийин татаалдашуулардын алдын алуу боюнча бир катар профилактикалык иш-чаралар негизсиз экендигин көрсөттү. Бул кийлигишүүнүн себептерин жана алардын жыштыгын аныктоо лапаротомия жана лапароскопиялык операциялар учурунда алардын алдын алуу боюнча чараларды иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Мунун баары бул изилдөөнү жүргүзүүгө негиз болду.

Диссертациянын темасынын артыкчылыктуу илимий бағыттар, негизги илимий программалар (долбоорлор), окуу жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги изилдөө иштери менен байланышы. Тема демилгелүү.

Изилдөөнүн максаты. өз убагында диагностикалоо жана кыйынчылыктардын алдын алуу боюнча иш-чаралар аркылуу абдоминалдык хирургиядагы кайра жасалган операциялардын натыйжаларын жакшыртуу.

Изилдөөнүн милдеттери:

1. Лапаротомиядан жана лапароскопиялык ықмалардан кийин операциядан кийинки алгачкы мезгил аралыгында кайталанган операциялардын жыштыгын талдоо, алардын пайда болуу себептерин жана мүнөзүн аныктоо.
2. Оттүн куюлушу боюнча кайталанган операцияларды жасоонун диагностикалык алгоритмин жана көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу.
3. Жаңы ықмаларды иштеп чыгуунун жана белгилүү болгон ықмаларды өркүндөтүүнүн эсебинен боор жана өт жолдоруна операцияларды жүргүзүүдө операция учурундагы жана операциядан кийинки татаалдашуулардын алдын алуу чарапарын сунуштоо.
4. Кайра жасалган операциялар учурундагы системалуу сезгенүү синдромуунун реакциясынын динамикасын изилдөө жана алардын кайталанган операциялардын жыйынтыгын болжолдоодогу маанисин аныктоо.
5. Татаалдашуулардын мүнөзүн эске алуу менен кайра жасаланган операциялардын натыйжалуулугун аныктоо.
6. Салттуу жана иштелип чыккан алдын алуу чарапарын аткаруу менен кайра жасалган операцияларга салыштырмалуу баа берүү.

Алынган натыйжалардын илимий жаңылыгы:

1. Операциядан кийинки жакынкы мезгил аралыгындагы абдоминалдык хирургияда кайталанган операциялардын жыштыгы талданып, алардын себептери жана дарылоонун натыйжалары келтирилгендигинде.
2. Кайра жасалган операциялардын көрсөткүчтөрүн аныктоо үчүн диагностикалык ықмалардын комплекси негизделгендигинде.
3. Лапаротомия жана лапароскопиялык кийлигишүүлөр учурундагы операциялардын этаптары жакынкы келечектеги кыйынчылыктардын алдын алуу үчүн жакшыртылгандыгында.
4. Оттүн куюлушу, кан кетүү жана ичегинин бүтөлүп калуусунда алгоритм тактикасы илимий жактан негизделгендигинде.
5. Кайра жасалган операциялардан кийин операциядан кийинки мезгилде бейтаптарды кароо алгоритми түзүлгөндүгүндө.
6. Биринчи жолу системалуу сезгенүү синдромуунун реакциясынын белгилеринин динамикасы жана алардын операциядан кийинки мезгилдин жүрүшүнө көз карандылыгы келтирилгендигинде.
7. Перитонит жана ичеги-карын оорулары үчүн нутритивдик колдоонун жакшыртылгандыгында.
8. Иштелип чыккан алдын алуу жана дарылоо иш-чараларын эске алуу менен кайталанган операциялардын натыйжалуулугуна салыштырмалуу баа берилгендигинде.

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси:

Кайра жасалган операциядан кийинки алынган анализдердин жыйынтыктары хирургиялык дарылоону талап кылган татаалдашуунун

себептерин аныктоого мүмкүндүк берди.

Өттүн куюлушун диагностикалоонун жана дарылоонун илимий жактан негизделген алгоритми бул татаалдашууну дарылоону тандоодо дифференциалдуу мамиле жасоого жана бир катар учурларда кайталанган операциядан качууга мүмкүндүк берет.

Кайра жасалган операциялардан кийин иштелип чыккан жана ишке ашырылган профилактикалык иш-чаралар оорунун пайда болушун азайтууга жана дарылоонун натыйжаларын жакшыртууга мүмкүндүк берди (рационалдуу сунуш).

Кайра жасалган операциядан кийинки мезгилдеги системалуу сезгенүү реакциясынын синдромуунун белгилерин аныктоо операциядан кийинки мезгилдин жүрүшүнө баа берүүгө, татаалдашууну өз убагында байкоого жана дарылоонун эң адекваттуу ыкмасын колдонууга мүмкүндүк берет (рационалдуу сунуш).

Коргоо коюолган диссертациянын негизги жоболору:

1. Кайра жасалган операция жасоонун себептери болуп өттүн куюуусу (33,6%), кан кетүү (22,7%), ичегилдердин бүтөлүп калуусу (15,5%), перитонит (18,2%) жана эвентрация (10%) болуп саналат. Кайра операцияны жасоону талап кылган татаалдашуулар төмөнкү себептерден улам келип чыккан: операцияга чейин бейтаптар толук текшерилбegen (7,3%), операцияга чейинки даярдык толук аткарылбаган (8,1%), операция учурунда жана андан кийинки техникалык каталар (19,1%), узак мөөнөттүү татаалдашкан учурдан тартып байкоо (16,4%), коштолгон оорулардын мүнөзүн жетишсиз эске алуу (19,1%).

2. Өттүн куюушу жана перитонитти диагностикалоонун жана дарылоонун алгоритмин түзүү, оптималдуу дарылоо ыкмасын тандоого мүмкүндүк берет.

3. Кайра операция жасалган бейтаптардын 82,7% системалуу сезгенүү реакциясынын синдромуунун белгилери аныкталган, бул көрсөткүчтөрдү кайра операциядан кийин динамикага ылайык аныктоо операциядан кийинки мезгилдин жүрүшүн баалоого жана өз убагында татаалдашууларды аныктоого мүмкүндүк берет;

4. Кайра операция жасоо учурундагы татаалдашууларды дарылоодо жана алдын алууда маанилүү чара болуп хирургиялык операция учурунда чычыркайдын түбүнө милдеттүү түрдө аймактык лимфостимуляцияны жүргүзүү саналат.

5. Кайра жасалган операциядан кийин иштелип чыккан профилактикалык иш-чараларды колдонуу дарылоонун натыйжалуулугун жогорулатат.

Алынган натыйжаларды ишке киргизүү. Иштин негизги жоболору (татаалдашуулардын диагностикасы, кайра жасалган операциялардын көрсөткүчтернүүн критерийлери, кайра жасалган операциялардан кийинки оорууну алдын алуу чаалары) Бишкек шаарындагы №1-шаардык клиникалык ооруказасынын хирургиялык бөлүмүнүн күнүмдүк практикасына (ишке ашыруу актысы) жана И. К. Ахунбаев атындагы КММАнын 4-6 курстарынын студенттери үчүн лекциялардын жана практикалык сабактарнын

жана клиникалык ординаторлор жана аспиранттар үчүн семинарларнын программасына (ишке ашыруу актысы) киргизилди.

Изденүүчүнүн жеке салымы. Изденүүчүнүн диссертациялык ишти аткарууда жеке катышуусу изилдөөнүн бардык этаптарын пландаштыруудан жана ишке ашыруудан, кайра жасалган операцияларды жасоодон, кайра жасалган операцияларды негиздөөдөн жана диагностикан, дарылоонун иштелип чыккан алгоритмине ылайык операциядан кийинки мезгилде бейтаптарды кароодон, изилдөөнүн натыйжаларын талдоодон, алынганды маалыматтарды статистикалык иштеп чыгуудан, натыйжаларды талдоодон, корутундуларды жана практикалык сунуштарды түзүүдөн турат.

Алынганды изилдөө натыйжаларын аprobациялоо. Диссертациянын материалдары И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын илимий-практикалык эл аралык конференцияларында (Бишкек, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020), КММАнын хирургия факультетинин кызматкерлери менен №1-шаардык клиникалык оорукананын хирургдарынын биргелешкен жыйынында (Бишкек 2024) баяндалган.

Диссертациянын толук чагылдырылышы басылмаларда. Диссертация боюнча материалдардын топтолушу менен 21 илимий эмгек жарык көргөн, анын ичинен 5 макала жакынкы чет өлкөлөрдөгү журналдарда жана 4 макала КР УИА тарабынан сунушталган чет элдик журналдарда жарыяланган. 2 рационализатордук сунуш жактырылган, №63/2022 02.12. 2022 жана № 64/2022 12.02.2022. И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын патент бөлүмү тарабынан берилген.

Диссертациянын структурасы жана көлөмү

Иш компьютерде терилген 201 бетте, Times New Roman, кириллицада (14 шрифт, 1,5 интервал) орус тилинде берилген жана кириш сөздөн, адабий обзордон, беш баптан турган өздүк изилдөөдөн, корутундуудан, бүтүмдөн жана практикалык сунуштардан турат. Колдонулган адабияттардын тизмеси 323 булакты, алардын ичинен 81 алыскы чет өлкөлөрдөн келген авторлордун эмгектерин камтыйт. Диссертация 31 таблица жана 20 сурот менен иллюстрацияланган. Тиркеме.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүде изилдөөнүн темасынын актуалдуулугу, максаты, милдеттери, жаңылыгы жана коргоого коюлган диссертациянын негизги жоболору берилген.

1-бап. «Абдоминалдык хирургияда жана лапароскопиялык кийлигишүүлөр учурундагы кайра жасалган операциялардын себептери жана натыйжалары» (адабий обзор) кайра жасалган операциялардын себептери, алардын жыштыгы жана ар кандай ыкмалардан кийинки натыйжалары көрсөтүлгөн. Обзор акыркы 10 жылдагы адабий булактарды

колдонуу аркылуу сын көз караш менен жана маселенин абалын баалоо үчүн жетиштүү көлөмдө берилген.

2-бап. «Кайра жасалган операциялар менен бейтаптарды текшерүүнүн материалдары, ықмалары» - автор 2000-2020-жылдарды кошкондо Бишкек шаарындагы №1-шаардык клиникалык ооруулананын хирургиялык бөлүмдөрүндө жаткырылган 110 бейтапты текшерип, кайталанган операцияларды жасаган.

Изилдөөнүн обьекти болуп бир нече жолу операция жасалган бейтаптар саналат.

Изилдөөнүн предмети клиникалык, лабораториялык жана инструменталдык диагностикалоо методдору колдонулду.

Киргизүү критерийлери болуп курсак көндөйүнүн органдарынын оорулары менен жабыркаган бейтаптарда кайра операцияны талап кылган татаалдашуулардын келип чыгышы эсептелет.

Четтетүү критерийлери операциядан кийинки мезгилде татаалдашуулар болбогон бейтаптарды камтыйт.

Жалпысынан 110 бейтапка кайра операция жасалган. Алардын жынысы жана жашы боюнча бөлүштүрүлүшү 2.1.1-таблицада келтирилген.

2.1.1-таблица – Бейтаптарды жынысы жана жашы боюнча бөлүштүрүү (n=110)

Жынысы	Жалпы		алардын жаш курагы						
	абс.с	%	до 20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	>70
Аял.	68	61,8	1	2	8	18	22	12	5
эркек.	42	38,2	1	2	6	7	10	11	5
абс.с	110		2	4	14	25	32	23	10
%		100,0	1,8	3,6	12,7	22,7	29,1	20,9	9,2

Эркектерге салыштырмалуу аялдарда чоң топту түздү. Ал эми бейтаптардын эң көп саны 40 жаштан 60 жашка чейинкилер болду. Текшерүүнүн жыйынтыгында 110 бейтаптын 68инде (61,8%) коштолгон оорулар аныкталган.


Ооруларга талдоо жүргүзүлүп, алардын кайсынысына биринчи операция жасалганы аныкталды (2.1.2-таблица).

Кайра жасалган операциялардын эң көп саны курч жана өнөкөт холецистит боюнча биринчи операция жасалган бейтаптар (37,3 жана 21,4% тиешелүүлүгүнө жараша) түздү, аппендэктомиядан жана ичеги-карындын етүшүп кетүүсүндөгү операциялардан кийин пайда болгон татаалдашуулардан улам кайталанган операциялар сейрек жасалган.

2.1.2-таблица – Мурда операция болгон бейтаптардын тизмеси

Оорулар	Жалпы	
	абс.с.	%
Курч холецистит	44	40,0
Өнөкөт холецистит	31	28,2
Ичегинин бүтөлүп калуусу	7	6,4
Ашқазандын, он эки эли ичегинин жара оорулары	1	0,9
Боордун эхинококозу	9	8,2
Абсцедированный аппендикулярдык инфильтрат	2	1,8
Курч сокур ичеги	8	7,3
Курсактын жаракаты	1	0,9
Уйку бездеги ыйлаакча	1	0,9
Сырткы заң кулгунасы	1	0,9
Операциядан кийинки вентралдык чукур	3	2,7
Жумурткалык ыйлаакчанын жарылышы	1	0,9
Өт баштыкчасынын өсүндүсү	1	0,9
Жалпы:	110	100,0

Татаалдардашуунун жыштыгына жана алардын мүнөзүнө талдоо жүргүзүлдү (2.1.2-сүрөт).



2.1.2-сүрөт – Кайра операция жасоого негиз болгон кыйынчылыктардын мүнөзү жана жыштыгы.

Көбүнчө кайталанган операциялар өттүн ич көндөйүнө куюлуусунан (33,6%) жана кан кетүүдөн (22,7%), ал эми азыраак перитониттен жана эвентрациядан жасалган.

Биринчи операция жасалган лапаротомиялык же лапароскопиялык ыкмандын маанилүүлүгүн изилдедик (2.2-сүрөт).



2.2-сүрөт – Жеткиликтүүлүктүн түрүнө жараша
кыйынчылыктардын мүнөзү.

Жеткиликтүүлүккө жараша татаалдашуулардын мүнөзүн талдоо биз байкаган бейтаптардын көпчүлүгүндө биринчи операция лапаротомия жолу менен жасалган, бирок татаалыраак кайталанган операцияны жана ооруканада узак дарылоону талап кылган, видео-хирургиялык кийлигишүүлөрдө бир кыйла оор татаалдашуулар байкалды.

Бейтаптарды текшерүүдө клиникалык көрсөткүчтөрдүн (тарыхы, сезгенүү реакциясынын системалуу синдромуун белгилери), лабораториялык жана инструменталдык көрсөткүчтөрдүн натыйжалары колдонулган, бул кыйынчылыктардын мүнөзүн аныктоого жана кайталанган операциялардын жыйынтыгын баалоого мүмкүндүк берген.

Clavie-Dindo классификация хирургиялык кийин пайда болгон кыйынчылыктарды баалоо үчүн колдонулган.

Адабияттарда татаалдашуулардын көптөгөн классификациялары берилген, бирок алардын көпчүлүгү кайра операцияны талап кылган негизги себептердин бириң чагылдырат жана акыркы жылдарда чет өлкөлүк жана ата мекендик хирургдардын көпчүлүгү операциядан кийин пайда болгон татаалдашууларды баалоодо Clavie-Dindo классификациясын колдонушат.

Бул классификация оордуктун 5 даражасын камтыйт, ал эми 3 жана 4-даражада дагы: а жана б эки даражада белүнүп берилген. Бул классификация көнүл бурууга татыктуу, анткени ал татаалдашуунун оордугун, алардын

мүнөзүн гана эмес, ошондой эле ар бир конкреттүү учурда колдонулушу керек болгон дарылоону чагылдырат. Биринчи жана экинчи даражадагы татаалдашуу хирургиялык кийлигишүүнү талап кылбайт. Үчүнчү топто, "а" татаалдашуусунда жалпы наркозсуз кийлигишүүлөр, ал эми "б" татаалдашуусунда жалпы анестезия керек. IV топко интенсивдүү терапияны талап кылган кыйынчылыктар кирет: "а" учурунда бир органдын кемтиги, "б" учурда бир канча органдын кемтиги байкалат. Бул классификация боюнча татаалдашууларды баалоо бейтаптардын абалын жана татаалдашуунун мүнөзүн так чагылдырат.

Алынган жыйынтыктар орточо арифметикалык (M), орточо квадраттык (ζ) жана катар катасын (m) аныктоо менен статистикалык жактан иштелип, ишенимдүүлүк даражасы Стъюденттик таблицанын критерийи боюнча тестинин жардамы менен эсептелген.

3-бап. «Өттүн курсак көндөйүнө куюлушу боюнча кайра жасалган операциялардын натыйжалары абдоминалдык хирургиядагы татаалдашуу катары» - бул бапта өттүн куюлуусунан улам татаалдашкан 68 бейтапты дарылоонун натыйжалары берилген.

Көбүнчө бул татаалдашуулар курч же өнөкөт холецистит менен татаалдашкан холелитиазга, ошондой эле боордун мите ооруларына (3.1-таблица) альвеококкоз жана эхинококкозго жасалган операциялардан кийин пайда болгон.

3.1-таблица – Биринчи операция жасалган жана өт куюлуп кеткен оорулардын тизмеси

Патология	Жалпы		Алардын ичинен операция жасалгандары	
	абс.с.	%	лапароскоп.	лапаротом.
Эхинококкоз	5	7,4	-	5
Альвеококкоз	12	17,6	-	12
Курч холецистит	21	30.9	15	6
Өнөкөт холецистит	30	44,1	26	4
Жалпы абс.с.	68	100,0	41	27

68 бейтаптын ичинен бириңчи операция 41инде лапароскопиялык жол менен, 27-синде лапаротомия жолу менен жасалган.

Өттүн чыгышынын убактысы бириңчи операциядан кийин бир сааттан жети күнгө чейин болгон. Бул топтогу бейтаптарда кепилдик дренаж аркылуу агып чыгуунун мүнөзүн жана көлөмүнүн динамикасын, УУИнин натыйжаларын аныктоого өзгөчө көңүл буруулуп, алардын негизинде киргизүү тактикасы иштелип чыккан. 37 бейтапка кайталанган операциялар жасалган (3.2-таблица).

3.2-таблица – Оттүн ич көндөйүнө куюлуусу боюнча кайра жасалган операциялар жана операциядан кийинки мезгилдеги татаалдашуулардын мүнөзү

Операциянын типтери	Жалпы бейтаптар	Алардын ичинен татаалдашуулар пайда болгон					Бардык татаалдашуулар
		жаранын ириңдөөсү	Өпкөнүн кагынуусу	плев	пери-ритонит	ПОН	
Оттүн кулгунасын тигүү (эхинококкотомиядан кийин)	5		1	1		1	3
Баштыкчанын тешигин кайрадан байлоо	9	1			1		2
Өт баштыкчасын тегерете тигүү	5		1	1			2
Эндоскопиялык папиллосфинктеротомия	2						-
Холедохолитотомия менен релапаротомия	7					1	1
Жалпы өт каналынын дренажы (ятрогендик зыян үчүн)	1						-
Ятрогендик зыянды реконструктивдик калыбына келтирүүчү операциялар	8		1	1	1		3
Жалпы:	37	1	3	3	2	2	11 (29,7%)

Кайра жасалган операциядагы татаалдашуулардын анализи өт куюу көбүнчө холедохолитиаз менен операция болгон бейтаптарда болоорун көрсөттү.

Себептердин арасында эң чоң үлүштү ыйлаакча агымынын жетишсиздиги же лигатуранын тайып кетиши ээлеген, бул операциядагы каталарды көрсөтүп турат. Белгилей кетсек, операциядан кийинки мезгилдин жүрүшү оор болгон 11 адамда 29,7% түзгөн. 2 бейтап каза болгон, аларда кайра операция жасоо кечендерген.

Оттүн курсак көндөйүнө куюлушу менен ооругандарды байкоолордун негизинде биз тактиканын алгоритмин иштеп чыктык (3.1-сүрөт).



3.1-сүрөт – Оттүн курсак көндөйүнө куюлушунда хирургиялык тактиканын алгоритми.

Алгоритмди колдонуу өттүн куюуусун дарылоодо эң оптималдуу тактиканы тандоого мүмкүндүк берет.

4-бап. «Курсак көндөйүнүн чөл кабыгынын ичиндеги кан кетүү үчүн кайра жасалган операциялар». Анда кайра операция жасоого алыш келген кан кетүүнүн саны көрсөтүлгөн. Байкоо алдында 25 бейтап болгон, алардын кайра операция жасалышы үчүн курсак көндөйүнүн чөл кабыгынын ичиндеги кан кетүү эсептелген.

Биринчи операция жасалган оорулар 4.1-таблицада көлтирилген.

4.1-таблица – Биринчи операция жасалган оорулар боюнча

Оорулар	Жалпы бейтаптар	алардын ичинен жеткиликтүүлүк аркылуу иштетилет	
		лапаротомия	лапароскопия
Курч холецистит	11	9	2

Курч холецистит + холедохолитиаз	1	1	-
Өнөкөт калькулезный холецистит	5	3	2
Өнөкөт калькулездук холецистит + холедохолитиаз	2	2	-
Чукурду кесүү	1	1	-
Боордун эхинококкозу	3	3	-
Жумуртка безинин жарылышы	1	1	-
Курсак көндөйүнүн чел кабыгынын сыртындагы мейкиндиктеги эхинококоз	1	1	-
Жалпы:	25	21	4

Ал эми татаалдашуулардын бул тобунда эң чоң үлүштүү холелитиаздан операция жасалган бейтаптар ээлейт. Кан кетүүнүн диагностикалоодо жалпы абалды баалоо, дренаж аркылуу бөлүнүп чыккан кандын көлөмүн жана кандын жана гемодинамикалык көрсөткүчтөрдү аныктоо кирет, ошондой эле УҮИ да маанилүү ыкма болгон. Курсак ичиндеги кан кетүүнүн себептерин талдоо 4.2-таблицада келтирилген.

4.2-таблица – Курсак көндөйүнүн чел кабыгынын ичиндеги кан кетүүнүн келип чыгуу себептери

Себептери	Жалпы
Лигатурдун артериядан тайып кетүүсү	5
Клипсом артериясынын гемостазынын жетишсиздиги	2
Табарсык баштыкчасынын гемостазынын жетишсиздиги	11
Тамырдын кичине булкүлдөгүнүн жабыркашы	1
Тамырдын диафрагмаларынын жабыркашы	1
Эхинококкотомия учурунда фиброздуу капсуланын көндөйүнүн капитоннажында тамырдын бузулушу	3
Тигилген жумурткалардын жарылышынын жетишсиз гемостазы	1
Чукурду кесүүде жетишсиз гемостаз	1
Боордун жабыркоосунда жетишсиз геомстаз	1
Жалпы:	25

Кан кетүүнүн себептерин анализдөө өттүн таш оорулары боюнча операциялар учурунда артериялардан лигатуранын тайып кетиши, баштыкчанын артерияга клипстык тануунун жетишсиздигинен кан кетүүнү көрсөткөн, бирок бейтаптардын көпчүлүгүндө кан кетүү өт баштыкчасынын гипокоагуляциясы менен байланыштуу болгон. Эхинококкоз боюнча операция болгондордо Дельбе боюнча капитонажды жасоо учурунда боор кыртышынын, биринде кичи булкүлдөк тамырылары жабыркаган.

Курсак көндөйүнүн ичиндеги кан кетүүлөрдүн көпчүлүгүндө операция татаалдашуу башталган күнү жасалган. Бир нече бейтаптарга 2-күнү жана чукурду кесүүдөн кийин бир гана бейтапка операция 4-күнү жасалган. Бардык 25 бейтапка кайрадан операция жасалган жана алардын түрлөрү 4.3-таблицада келтирилген.

4.3-таблица – Курсак көндөйүнүн ичиндеги кан кетүү боюнча кайра жасалган операциялар жана алардан кийинки татаалдашуулардын жыштыгы

Операциянын тиби	жалпы бейтаптар	Алардын ичинен татаалдашуулар келип чыкканы					
		плеврит	жараңын ириндеши	парез	кишечника	эвентрация	ПОЖ*
Лапаротомия, өт баштыкча артериясын байлоо	7	-	-	-	-	-	-
Лапаротомия, өт баштыкчасын ложесин тигүү	9	2	-	-	-	-	3
Лапаротомия өт баштыкчасын ложесин тампондоо	2	1	-	-	-	-	1
Лапаротомия, кичи сальниктин тамырын байлоо	1	-	-	-	-	-	-
Лапаротомия, эхинококкотомиядан кийин боордун жана диафрагманы тамырын тигүү	3	-	-	1	-	-	1
Жарылган жумурткалык (яичник) өсүндүнү кайра тигүү	1	-	-	-	-	-	-
Боордун жабыркаган ткандарынын гемостазынын жетишсиздиги (бир бейтапка 5 операция)	1	-	1	-	-	-	1
Боордун жаракатын тампондоо	1	-	-	-	1	1	2
Жалпы:	25	3	1	1	1	1	8

ПОЖ* - полиоргандык жетишсиздик.

Бардык бейтаптарда канды токтотууга мүмкүн болгон, алардын ичинен биреөнүн гана боору жабыркаган, кайталанган операция 5 жолу жасалган, бирок канды токтотууга мүмкүн болгон.

Кайра жасалган операциядан кийин кылдат гемостаз аткарылып жана кан жоготуулардын орду толукталып, бейтаптар эрте кыймылга келген. Кан кетүүнүн себептерин анализдөө алардын көбү хирургиялык операция учурундагы техникалык каталар жана өт баштыкчасынын туура эмес гемостазынан экенин көрсөттү.

Кайра жасалган операция учурунда 7 бейтапта татаалдашуулар болгон. Бирөө көп органдардын иштебей калышынан каза болгон. Алынган маалыматтар биринчи операция учурунда жана кайталанган операциядан кийин жүргүзүлүгө тишиш болгон профилактикалык иш-чаралардын зарылдыгын көрсөтүп турат.

5-бап. «Операциядан кийинки ичеги бүтөлүп калышы абдоминалдык хирургиядагы кайра жасалган операциянын себеби катары» мында 17 бейтапка - 8 эркек, 9 аял, алардын көбү 50 жаштан жогору болгон кайталанып жасалган операциялардын натыйжалары келтирилген. Биринчи операция жасалган оорулардын тизмеси 5.1-таблицада келтирилген.

5.1-таблица – Биринчи операция жасалган оорулардын тизмеси

Оорулар	Жалпы бейтаптар	алардын ичинен		алардын ичинен жеткиликтүүлүк аркылуу операция болгондор	
		шашылыш	пландуу түрдө	лапаро- томдук	лапаро- скопиялык
Курч холецистит	3	3	-	3	-
Өнөкөт холецистит	7	-	7	5	2
Он эки эли ичегинин жарасынын кан кетүү менен байланышкан татаалдаштуу	1	1	-	1	-
Ичегинин бүтөлүп калуусу	2	2	-	2	-
Аппендикулярдык абсцесс	2	2	-	2	-
Долихосигма	1	-	1	1	-
Өт баштыкчасынын полипозу	1	-	1	-	1
Жалпы:	17	8	9	14	3

Ичегинин бүтөлүп калышы көбүнчө холелитиазда жана анын татаалдашусунда жасалган операциялардан кийин пайда болгон.

Ичегинин бүтөлүп калышынын белгилеринин пайда болуу мөөнөттөрүн анализдөө алар операциядан кийин 3 күндөн 9 күнгө чейин пайда болгонун көрсөтүп, эң көп кездешкен белгилер аныкталган (5.2-таблица).

5.2-таблица – Эрте ичегинин бүтөлүп калышындагы белгилер жана алардын жыштыгы

Белгилери	Жалпы
Заңдын жана газдын кармалышы	15
Кусуу	9
Ич көбүү	11
Жогорку тимпанит	16
Ичин жантайыңкы жерлериндеги начарлоо	9
Толгоо түрүндөгү ооруксунуу	15
Ичин бүт жеринин ооруксунуусу	6
Ичин пальпациясындадагы ооруксунуу	9
Тахикардия	16
Тез-тез дем алуу	16
Курсак булчундарынын чыңалуусу	8
Щеткин-Блюмбергдин он белгиси	6
Дене табынын жогорулашы	8
Лейкоцитоз $>12,0 \times 10^9/\text{л}$	13
ЛИИ $>5,0$	15

Абалды баалоодо биз системалуу сезгенүү реакциясынын синдромуунун белгилерин колдондук жана бул татаалдашуу менен ооруулардын көбүн синдромдун 3-4 белгилерин көрсөтөөрүн аныктадык.

УЗИ жана рентгендик изилдөөлөр колдонулган, алар ичеги-карындын кеңейгендигин жана көпчүлүк учурда горизонталдык денгээлдердин бар экендигин аныкташкан. Биринчи операциянын анализи көрсөткөндөй, бейтаптарга ичеги-карындын өтүшүп кетүү белгилери холецистэктомиядан кийин (17 адамдын 10у) жана башка операциялардан (ашказан резекциясы, сигма сымал резекциясы) бир же эки байкоодон кийин байкалган. Биринчи күнү ичеги-карындын өтүшүп кетүү белгилери аныкталгандан тартып 3 гана бейтапка, дагы 5 бейтапка 24 saatтан 72 saatка чейин операция жасалды, 8 бейтапта 3 күндөн 5 күнгө чейин консервативдик дарылоо улантылды, бир учурда операция 7 күндөн кийин гана жасалган.

Бардык бейтаптарга операция жасалган, алардын түрлөрү 5.3-таблицада келтирилген.

5.3-таблица – Кайра жасалган операциялардын түрлөрү жана алардан кийинки татаалдашуулардын мүнезү

Операциялардын типтери	Бардык бейтаптар	алардын ичинен татаалдашуулар келип чыкканы					
		Плэррит	Жаранын ириндеши	Ичегинин кесилиши	Эвентрация	ПОЖ*	Жалпы
Жабышып калган ичегилерди кесүү	13	2	1	1	1	1	5
Жабышып калган ичегилерди кесүү + ичке ичегинин резекциясы	2	2					2
Жабышып калган ичегилерди кесүү + илеостомия	1						
Жабышып калган ичегилерди кесүү + ичке ичегини ачуу жана таш алып салуу	1						
Жалпы	17	4	1	1	1	1	7


ПОЖ* – полиоргандык жетишсиздик

Бейтаптардын бул тобунда кайра жасалган операциялар оор болгон эмес жана жабышып калган ичегилерди кесүүдөн, ичеги резекциясы менен айкалыштыруудан, бир учурда энтеротомия жана конкретментти алып салуу менен чектелген, бирок операциядан кийинки мезгил бардыгында оор өтүп, эндотоксикоз жана ичеги парези менен коштолгон. Дарылоо лимфотроптук технологияларды колдонуу менен ичегилердин иштешин калыбына келтириүүгө, эндотоксикозду жок кылууга жана лимфа системасынын дренаждык функциясын жакшыртууга багытталган.

Кайталанган операциядан кийин 17 бейтаптын 7-синде татаалдашуулар пайда болуп, узак убакыт стационарда дарыланууга мажбур болушкан ($16,1 \pm 1,12$ төшөктө жаткан күн). Бир бейтап полиоргандык жетишсиздиктин күчөшүнөн улам каза болгон.

Операциядан кийинки мезгилде ССРС белгилеринин динамикасы байкалган жана аныктоо боюнча, оорунун жеңил өтүшүшүндө белгилердин саны акырындык менен азайып турганы, ал эми татаалдашуулар пайда болгондо белгилердин саны көбөйгөнү аныкталды.

Эрте ичегилердин бүтөлүп калуусу менен жабыркаган бейтаптарды байкоого алынып, тактика боюнча алгоритм иштелип чыкты (5.1-сүрөт).



5.1-сүрөт – Эрте ичеги бүтөлүп калуусунун алгоритми.

6-бап. «Операциядан кийинки перитонитте жана эвентрацияда релапаротомия».

Перитонит боюнча кайталанган операциялар 19 жаштан 85 жашка чейинки 20 бейтапка жасалган, бирок көпчүлүгү 40 жаштан жогору болгон. Перитониттен кийин пайда болгон оорулар 6.1-таблицада көлтирилген.

6.1-таблица – Перитонит пайда болгондон кийинки жаралган оорулар

Оорулар	бары	шашылыш операция- лар	пландуу операция- лар	лапаротомдук жеткиликтүү- лүк	лапороскопи ялык жеткиликуү- түлүк
Ичегинин бүтөлүп калыши	2	2	-	2	-
Курсак көндөйүнүн абсцесси	2	2	-	2	-
Курч сокур ичеги	4	4	-	4	-
Курч холецистит	5	5	-	5	-
Курсак көндөйүнүн жаракаты	1	1	-	1	-
Өнөкөт калькулездук холецистит	4	-	4	3	1
Уйку безинин резекциясы	1	-	1	1	-
Сырткы зан кулгунасы	1	-	1	1	-
Жалпы:	20	14	6	19	1

Бейтаптардын 14нө шашылыш, 6 адамга пландуу операция жасалган. Перитонит менен 4 бейтап, биринчи операциядан кийин пайда болгон перитонит менен 16 бейтап кайра операция болгон.

Бардык бейтаптарга операция жасалган жана операциялардын түрлөрү 6.2-таблицада келтирилген.

6.2-таблица – Кайра жасалган операциянын түрлөрү жана татаалдашуулардын мүнөзү

Операциянын тиби	Бардык бейтаптар	Алардын ичинен татаалдашуву жаралганы						Бардык татаалдашувулар	Татаалдашуву менен жалпы бейтаптар
		Плеврит	Жаранын ириндеши	Ичегинин кесилиши	Зан перитонити	Эвентрация	ПОЖ*		
Курсак көндөйүн санациялоо жана дренаждоо	13	1	1	1			1	4	3
Санация + колостома	1				1	1		2	1
Санация + холедохолитотомия	1	1						1	1
Санация өт + баштыкчанын күлтүгүн байлоо	1								
Санация + нефростома	1		1					1	1
Санация + жатынды алуу	1		1					1	1
Курсак көндөйүн санациялоо жана курсак көндөйүн сыртын дренаждоо	1	1	1					2	1
Санация + Ру боюнча холедохоеюноанастомоз	1	1						1	1
Бардыгы:	20	4	3	1	1	1	2	12	9

*ПОЖ – полиоргандык жетишсиздик

Кайра жасалган операция учурунда көпчүлүк бейтаптар ич көндөйүн санитардык тазалоодон өтүшкөн жана перитонитке себеп болгон татаалдашууну жоюшкан. Операциядан кийин ССРС текшерилген (6.3-таблица).

6.3-таблица – Операциядан кийинки мезгилдин өтүүсүнө жараша перитонит боюнча кайра операциядан кийин бейтаптарга ССРС көрсөткүчүнүн санынын динамикасы

Кароонун мөөнөту	Татаалдашуулар жок бейтаптар, белгилеринин саны				Татаалдашуулар бар бейтаптар, белгилеринин саны			
	1	2	3	4	1	2	3	4

Кайра операцияга жасалганга чейин	-	-	8	2	-	2	6	2
3 суткадан кийин	-	2	6	2	-	3	5	2
6 суткадан кийин	2	8	-	-	-	4	2	4
10 суткадан кийин	1	-	-	-	2	2	3	3
14 суткадан кийин	-	-	-	-	2	2	3	3

Жөнүл өткөндө белгилердин саны азайды, ал эми татаалдашуу пайда болгондо белгилердин санынын көбөйүшү байкалды.

Кайталап жасалган операциядан кийин абалдын татаалдашуусу ичеги парезинин тез-тез пайда болушуна жана интоксикациянын күчөшүнө байланыштуу болгон.

Биздин байкоолор, операциядан кийинки уланып жаткан перитониттин себеби - курсак көндөйүнүн жетишсиз адекваттуу тазалоо жана толук эмес сезгенүүгө каршы терапия болуп эсептеленерин көрсөттү.

Эвентрациянын пайда болушуна байланыштуу кайталанган операциялар 11 бейтапка жасалды, анын ичинен 4 аял жана 7 эркек. Биринчи операциялар жасалган оорунун мүнөзү 6.4-таблицада келтирилген.

6.4-таблица – Биринчи операция жасалган жана операцияны жасоого жол берилген оорулардын мүнөзү

Оорунун мүнөзү	Баары	алардын ичинен операция:		жеткиликтүүлүк:	
		шашылыш	пландуу	лапаро- томдук	лапаро- скопиялык
Курч холецистит	3	3	-	1	2
Курчаппендицит	2	2	-	2	-
Өнөкөт холецистит	2	-	2	1	1
Операциядан кийинки чукур	2	-	2	2	-
Ичегинин бүтөлүп калуусу	2	2	-	2	-
Жалпы:	11	7	4	8	3

Операциядан кийинки биринчи күнү эвентараация бир адамда, экинчи күнү экинчисинде, ал эми калгандарында кийинчөрөк (6-да 4, 8-де 4 жана 9 да 1 де) пайда болгон. Алардын бардыгына операциядан кийин кайра операция жасалган, 11 бейтаптын 8инде татаалдашуулар пайда болгон.

Перитонит менен ооругандарды байкоо жана дарылоонун негизинде тактикалык алгоритмин түзүлдү (сүрөт).

Перитонит менен ооругандар үчүн алгоритм:



7-бап. «Кайра жасалган операциядан кийин бейтаптарды кароонун өзгөчөлүктөрү». Аталаган бапта кайра операция жасоого негиз болгон себептер баса белгilenet жана операциядан кийин бейтаптарды кароонун өзгөчөлүктөрү, кайра кийлигишүүгө себеп болгон кийынчылыктарды эске алуу менен белгilenet. (7.1-сүрөт)



7.1-сүрөт – Абдоминалдык хирургияда кайра жасалган операциялардын себептери.


Операцияга чейинки эң көп тараптадын себеп катары – коштоочу оорулар эске алынбай, изилдөө толук бүтпөй калғаны эсептелет. Операция учурунда кайра операция жасоого техникалық каталар, толук эмес ревизия, операциядан кийин коштолгон ооруларды коррекциялоонун жетишсиздиги себеп болгон. Кайрадан операция жасоого көрсөткүч болгон татаалдашуулардын келип чыгышынын ушул себептерин эске алып, бейтаптар кийин кардиологдун, терапевттин, кант диабетинде эндокринологдун консультациясынан өткөн. Аnestезияны тандоо анейстезиолог менен биргеликте чечилген. Кайра операцияга чейин аныкталған катачылыктарды ондоого багытталған операцияга чейинки даярдык жүргүзүлгөн. Кайра жасалған операция орто-жарым-жартылай ықманы колдонуу менен курсак көндөйүн натрий хлоридинин эритмеси менен озондолгон санитардык тазалоо аркылуу жасалды, ал жакшы бактерицидик таасирге ээ болду.

Кайра жасалған операция учурунда ичке жана жоон ичегилердин тамырына регионардык лимфостимуляция киргизилген, бул иш чара ичегинин мотордук-эвакуатордук функциясын тез калыбына келтируүнү шарттаган, бирок перитонитте лимфоторптук аралашманы бир жолу саюу жетишсиз деп эсептелген жана ошондуктан ичке ичегинин чычыркайына микроирригаторду байлап, сыртка чыгарған жана ошонун жардамы менен операциядан кийинки мезгилде суткасына 1-2 жолу, 5-6 күндүн аралығында антибиотиколимфотроптук аралашма сайылған.

Назогастралдык жана назоинтестиналдык зондоого чоң маани берилген, ашказандын ичиндегилер алышып, ашказан озондолгон эритме менен жуулуп, операция учурунда ичке ичегиге Трейц байламтасынын астынан зонд киргизилип, ичиндегилери алышып, ичегилер озондолгон эритме менен жуулган. Бул ичегидеги ачуу жана чи्रүү процессин алдын алышып, ич көндөйүнүн инфекциясын азайтып, интоксикацияны жок кылууга өбөлгө түздү.

Перитонит жана ичеги бүтөлүп калышы менен жабыркаган өзгөчө оор бейтаптарга мурун назоинтестиналдык интубациялоодон тышкary (4 адам) озондолгон эритме да жоон ичегиге ретрограддык түрдө куюлган. Бул чарапардын колдонулушу эндотоксикоздун даражасын төмөндөтүүгө жана ашказан-ичеги-карын жолдорунун функциясын калыбына келтириүүгө жардам берди. Тамактанууга өзгөчө көнүл бурулду, анткени көп жолу операция жасалган бейтаптарда эреже катары, узакка созулган ачкалыш менен байланышкан энтералдык жетишсиздик бар. Бул жагдайды эске алышп, биз эрте энтералдык тамактанууну, ал эми өтө оор бейтаптарга Кабивен дары-каражатын колдондук, аны кабыл алгандан кийин ичегилердин абалынын жакшырышы жана калыбына келиши байкалды.


Кайра жасалган операцияларды жаракаты азыраак кылышп, ич көндөйүн дренаждоо менен бүтүргөнгө аракет кылдык. Операция учурунда ичегилердин сезгенүүгө каршы, инфузиялык жана стимулдаштыруучу функциясын толук камсыз кылуу үчүн максималдуу лимфогендик технологиялар колдонулган. Кайра жасалган операция үчүн негиз болгон кыйынчылыктардын мүнөзүн эске алуу жана ондоонун эң адекваттуу ыкмасын тандоо зарыл болгон. Байкоолордун негизинде релапаротомиядан кийин бейтаптарды кароо алгоритмин түздүк (7.2-сүрөт).



Перитониттин кесепетинен кайра жасалуучу операциялар: синдромдук терапия, бактериалдык анализдерди эске алуу менен антибиотиктер. Зат алмашуунун бузулушун коррекциялоо, регионардык лимфостимуляция. Стress жарапарынын алдын алуу, Эрте энтералдык тамактануу

Анастомотикалык тигиштердин ишенимсиздигин кесепетинен кайра жасалган операциялар: сезгенүүгө карши терапияны күчөтүү, зат алмашуунун бузулушун ондоо (синдромдук терапия, регионардык лимфостимуляция), назоинтестиналдык интубациялоо, нутриттик колдоо

7.2-сүрөт – Релапаротомиядан кийин бейтаптарга алгоритм киргизүү.



7.3-сүрөт – Контролдук жана негизги топтордогу бейтаптардагы кайра жасалган операциянын натыйжалары.

Татаалдашуулардын алынган натыйжаларын кайра операция жасоону талап кылган татаалдашуулар байкалган бейтаптарды дарылоонун биз тандаган жолдорунун натыйжалуулугун баалоо үчүн Cavien Dindo классификациясына ылайык бөлүштүрдүк.

7.2-таблица Clavien-Dindo классификациясы боюнча татаалдашуулардын бөлүштүрүлүшү (1992, 2004)

Дара-жасы	Аныктоо	Негизги топтун абс.с n-58	%	Салыштырма топтун абс.с n-52	%
I	Дары-дармек менен дарылоону же хиургиялык, эндоскопиялык же радиологиялык кийлигишүүнү талап кылбаган кадимки операциядан кийинки ар кандай четтөөлөр. Терапиялык дарылоого жол берилет: антиперитик, анальгетик, диуретик, электролиттер, физиотерапия. Бул ошондой эле жара инфекцияларын дарылоону камтыйт.	1	1,7	5	9,6
II	Гемотрансфузия, энтералдык же парентералдык тамактандыруу түрүндө дарылоо талап кылынат.	4	6,9	5	9,6

7.2-таблицанын уландысы

III	Хиургиялык, эндоскопиялык же радиологиялык кийлигишүүнү талап кылат:	1	1,7	2	3,8
IIIa	Жалпы ооруксуздандыруусуз кийлигишүү.	3	5,2	5	9,6
IIIb	Жалпы ооруксуздандыруу астында кийлигишүү.	1	1,7	3	5,7
IV	Интенсивдүү терапияны, реанимация бөлүмүндө байкоону, органдарды резекциялоону талап кылган өмүргө коркунуч туудурган татаалдашуулар (анын ичинде борбордук нерв системасынан келип чыккан ооруулар)*				
IVa	Бир органдын иштебей калышы.	1	1,7	2	3,8
IVb	Көп органдын иштебей калышы.				
V	Бейтаптын өлүмү	2	3,4	4	7,7

Натыйжаларды талдоо көрсөткөндөй, биздин ыкманы колдонуу татаалданууну 50дөн 22,4%га жана өлүмдү 7,7ден 3,4%га кыскарткан.

Мындан тышкary, өз натыйжаларбызды башка авторлордун натыйжалары менен салыштырып көрдүк, алар дагы абдоминалдык хиургияда кайталанган операцияларды жасашкан.

Автордун аты-жөнү	Басылманын чыккан жылы	Бейтаптардын саны	Көп кайталанган татаалдашуулар %	Өлүм, %
Томнюк Н.Д. жана авторлоштор	2008	202	67,7	31,4
Третьяк С.И жана авторлоштор		109	71,2	33,6
Жидков С.А.	2007	94	82,4	35,0
Шакирова А.И. жана авторлоштор	2017	120	52,8	42,4
Биздин натыйжалар	2022	110	35,5	6,4

Биздин натыйжаларбызды башка авторлордун натыйжалары менен салыштырганда, биздин натыйжалар башкалардыкынан кем калган жок, ал эми кээ бири менен салыштырганда биздикى ал тургай жогору экендигин көрсөттү.

Ошентип, биздин көп жылдык ишибиздин натыйжалары кайра жасалуучу операцияны талап кылган татаалдашуулардын мүнөзүн жана жыштыгын аныктоого мүмкүндүк берди жана операциядан кийинки мезгилиди жекече мамиле кылуу жана кароо менен кайра кийлигишүүнү жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн көрсөттү.

Кайра жасалган операциялардан кийин бейтаптардын өлүмүнүн себептерин да кенири талдап чыктык. Операция жүргүзүлгөн 110 бейтаптын 7си каза болгон (6,4%). Өттүн куюлушунан 2 адам каза болгон, экөө тен улгайган адамдар.

Чоң чат-калта чукуру менен жабыркаган бир улгайган бейтап кан кетүүдөн каза болгон.

Ичегинин бүтөлүп калышынын эрте мезгилиндеги операция жасалгандардын тобунда 1 бейтап каза болгон, аларга биринчи операция жасалган, бирок операциядан кийин кайрадан ичегинин бүтөлүп калышы пайда болгон, консервативдик ыкмалар колдонулган, бирок ичегинин бүтөлүп калышы азайган эмес, 8 суткадан кийин кайра операция жасалган.

Биринчи операция перитонит менен татаалдашуудан 3 бейтап өлгөн, үчөөнө тен көпкө чейин байкоо жүргүзүлгөн, андан кийин дарылоонун натыйжасызыгынан улам экинчи операция жасалып, терапиянын бардык

көлөмү аткарылган, бирок аларды көп органдын иштен чыгуусунан улам сактоо мүмкүн болгон эмес.

Кайталап жасалган операциялардан кийин каза болгондордун анализи, 7 адамдын экөө аял жана 5 эркек, 7 адамдын 5и улгайган жана карылыгы жеткен, ошондой эле оор коштолгон оорулар менен жабыркагандар экендигин көрсөттү. Кечикирилип кайра жасалган операция 3 бейтаптын оорусунун күчөшүнө жана өлүмүнө себеп болсо, 4 бейтаптын кечикирилип кайра жасалган операциясы пайда болгон татаалдашууну аныктоонун кыйынчылыгына байланыштуу болгон.

Алгачкы операциялар кандай жол менен жасалганын аныктоого аракет кылдык жана ачык лапаротомиялык операциялардан кийин 91 бейтапка (82,7%), лапароскопиялык операциядан кийин 19на (17,3%) кайра операция жасалганы аныкталды. 61 (54,5%) бейтапка шашылыш, 41не (45,5%) план боюнча кайталап операциялар жасалган.

Кайра операция жасоого көрсөткүч болгон татаалдашуунун келип чыгуу себептери менен таанышшуунун жыйынтыгында алардын алдын алуу үчүн кандай чарапарды көрүү керектиги белгиленген.

Операциядан мурун ар бир хирург бейтаптын текшерүүсүнүн жыйынтыгын талдап, анын көлөмүн аныкташы шарт. Абдоминалдык хирургияда сезгенүү татаалдашууларын алдын алуу үчүн операциядан мурун операциядан кийинки антибиотиктерди колдонуу зарыл.

Кан кетүүнү алдын алуу үчүн бүткүл операция бою кылдат гемостаз жүргүзүү керек, жада калса жабышып калган ичегилерди кесүүдө да гемостазга көңүл буруп, жабыркаган жерге кан берүү жолдорун жакшы билүү жана кайчылашкан тамырларды кыпчуу зарыл. Операциянын негизги жана негизги эмес этаптары аяктагандан кийин гемостазды текшерүү абзел. Бул видеолапароскопиялык жана лапаротомдук жеткиликтүүлүктү колдонуу менен жасалган операцияларга тиешелүү. Бул ыкмаларды колдонуу менен кан кетүүнү алдын алууга болот.

Операцияга чейин өттүн куюлушун алдын алуу үчүн өт агып чыгышы мүмкүн болгон каналдардын локализациясын эске алуу зарыл. Боордо же өт жолдорунда операция учурунда өт түтүкчөлөрүнүн жүрүшүн деталдуу жана операция учурунда алардын байлоону билүү шарт. Боор эхинококозунда, айрыкча фиброздзуу капсуланын көндөйүн абдоминация жолу менен жок кылууда фистулалардын жана холестаздын бар же жок экендигин текшерүү керек. Бул оорулууну кайра жасалуучу операциядан сактап калууга жардам берет.

Перитонит менен татаалдашкан курсак көндөйүнүн органдарынын сезгенүү ооруларына операция жасоодо, алгачкы операцияда очогун алыш салуу керек, курсак көндөйдөгү экссудатты ичегилерге зыян келтирбестен кылдаттык менен алыш, андан кийин операция аянтынын жана жаранын булганышын

азайтуу үчүн, антисептик, антибиотик же озондоштуруулган эритме менен курсак көндөйүн жуу керек. Ичке жана жоон ичегинин мезентериясында аймактык лимфостимуляциялоо керек, ал эми ичегинин мезентериясында ириндүү экссудат болгондо микроирригаторду бекитип, ал аркылуу аймактык лимфостимуляциялоо шарт. Операциядан кийинки мезгилде оорунун патогенезинин бардык бөлүктөрүнө таасир этүүчү дарылоо улантылат. Операциялык жараатка сицишип кетпеген тигүүчү материал менен тигилет.

Ичегинин бүтөлүп калышында текшерүү жана байкоо жүргүзүү убактысын минималдуу кыскартуу керек жана алар 6 saatтан ашпоого тийиш, анткени операциянын узакка созулушу ичегидеги кайтарылгыс өзгөрүүлөргө алыш келет. Операция убагында регионардык лимфастимуляция жасалат, ал эми өнүккөн ичеги кесиги болгон учурда интестиналдык зонддоо колдонулат.

Операциялык жараатты тигип жатканда эвентацияны болтурбоо үчүн сицишип кетпеген тигиши материалы колдонулат жана операциядан кийин сөзсүз бандаж кийүү керек, ошондой эле өнөкөт бронхит, өнөкөт пневмония, бронхиалдык астма, алардын күчөшү сыйктуу коштолгон ооруларды эске алуу керек, алардын кошгулушу эвентацияга алыш келиши мүмкүн.

Эгерде биринчи операцияда ичеги резекциясынын зарылдыгы жарагаса, анда татаалдашуунун алдын алуу үчүн ичеги аралык анастомоздорду коюуда былжырлуу чөлгө биринчи катардагы узакка сицишүүчү тигиши материалы (викрил 2.0; 3.0) колдонулат, ал эми калган учурларда оной сицишүүчү монофилометикалык тигиши материалы (полипропилен жана пролен) колдонулат.

Ошентип, изилдөөлөр көрсөткөндөй, абдоминалдык хирургияда кайра жасалуучу операциялар сейрек кездешпейт, алардын себептери ар түрдүү, диагнозу татаал жана операциядан кийинки жүрүшү оор, бул дарылоонун көлөмүн тандоодо жекече мамилени талап кылат. Биз иштеп чыккан ыкманы жана профилактикалык иш-чарапалардын комплексин колдонуу изилдөөнүн максаты менен милдеттерин чечүү жолу болгон кайра жасалган операциялардын натыйжалуулугун жогорулатууга мумкүндүк берди.

КОРУТУНДУ:

1. Кайра жасалган операциянын көрсөткүчү төмөндөгүдөй болду: өттүн куюлушу (33,6%), кан кетүү (22,7%) ичегинин эрте бүтөлүп калышы (15,5%), перитонит (18,2%) жана эвентрация (10%). Кайра операция жасоонун негизги себептери операцияга чейин бейтаптардын толук текшерилбегени (7,3%), операцияга чейин толук даярдалбагандыгы (8,3%), операция учурунда жана андан кийинки техникалык каталар (19,1%), татаалдашуу пайда болгондан бери узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүү (16,4%) жана коштолгон оорунун оордугун

жана мүнөзүн жетишсиз эске алуу (19,1%) болду. Аткарылган операциянын жеткиликтүүлүктөн көз карандылыгы табылган жок.

2. Лапароскопиялык хирургияга салыштырмалуу биринчи лапаротомиялык операциядан кийин кайра операцияны талап кылган татаалдыктар көп кездешет.

3. Кайра операциядан кийин алдын алуу чаралары үчүн түзүлгөн жана ишке ашырылган алгоритмдер натыйжаны жакшыртууга жардам берет.

4. Эгерде кайра операцияны талап кылган татаалдашуулар пайда болсо, сезгенүү реакциясынын синдромуун белгилерин аныктоонун жыштыгы 84,7% түзөт, аларды дарылоо учурунда аныктоо операциядан кийинки мезгилдин жүрүшүнө өз убагында баа берүүгө жана татаалдашуунун пайда болушун аныктоого мүмкүндүк берет. Татаалдашууну аныктоо жана эң ылайыктуу дарылоо ыкмасын колдонуу шарт.

2. ССРСдин негизги себептеринин бири коррекцияны жана кайра жасалуучу операциялык дарылоону талап кылган, энтералдык жетишсиздик болуп саналат.

3. Кайра жасалган операциялардан кийин, операциядан кийинки мезгилге таасир этүүчү ар кандай татаалдашуулар пайда болот, бирок аларды өз убагында таап чыгуу жана дарылоонун комплекстүү методдорун колдонуу алардын кесепттерин алдын алат.

4. Кайра жасалган операциялардан кийин татаалдашуулардын алдын алуу боюнча иштелип чыккан чараларды колдонуу татаалдашуулардын жыштыгын 44,1%дан 22,3%ке чейин, ал эми өлүмдү 9,6%дан 3,4%ке чейин төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР:

- Эгерде операциядан кийинки мезгилдин жүрүшү кадимки байкалгандан айырмаланса, анда мурда жасалган операциянын жүрүшүнө талдоо жүргүзүү керек - адаттан тыш жүрүүнүн себептерин аныктоо үчүн кошумча текшерүүлөрдү жүргүзүү шарт.

- Эгерде сиз хирургиялык операциядан кийин татаалдашуудан шектенсөнз, анда бардык мүмкүн болгон диагностикалык ыкмаларды (кан анализи, ЛИИ, УҮИ жана КТ көрсөткүчү боюнча, системалуу сезгенүү реакциясы синдрому) колдонуу керек.

- Өзгөчө улгайган жана карылыгы жеткен адамдарга кайра операция жасардан мурун, операциялык жана анестетикалык тобокелдик факторлорун эске алуу менен, органдардын жана системалардын функционалдык өзгөрүүлөрүнүн даражасын баалоо зарыл.

• Эгерде курсак көндөйүнүн ичиндеги кан кетүүнүн же эвентрациянын белгилери аныкталса, тез арада кайрадан операция жасоо керек, өттүн куюлуусунда кайра жасала турган операциянын убактысын тандоодо дифференцияланган ыкманы колдонуу абзел;

• Операциядан кийинки ичегинин эрте бүтөлүп калышында консервативдик дарылоону 6 сааттан ашык эмес жүргүзүү керек, эгерде консервативдик дарылоодон кийин кыска мөөнөттүү абалдын жакшыруусунан кийин кайра толгоо сымал оору пайда болуп, ал эми УҮИде ичегилдердин бүтөлүп калуу белгилери байкалса, анда релапаротомия жасалышы зарыл;

• Кайталап операция жасаганда, татаалдашуунун мүнөзүнө карабастан ичке ичегинин мезентериясынын тамырына лимфотроптук аралашмасы бар антибиотики сайып, лимфотроптук аралашмага 2 мл прозерин кошуп, ириңдүү перитонитте: ичке ичегинин мезентериясына микроирригаторду бекитип, ал аркылуу күнүнө бир жолу операциядан кийин антибиотиктерди жана лимфотроптук аралашманы ичеги парезинин алдын алуу жана сезгенүү процессин жок кылуу үчүн саюу керек;

• Перитонит боюнча кайра операция жасоодо операция учурунда экссудаттарды алыш салуу жана микробдук булганууну азайтуу үчүн ич көндөйүн озондоштуруулган натрий хлорид эритмеси менен санитардык тазалоо, андан кийин курсак көндөйүн адекваттуу дренажды жүргүзүү шарт;

• Кайра операциядан кийин дарылоо көлөмүн тандоо үчүн биз иштеп чыккан алгоритмди колдонсо болот;

• Перитонитке кайрадан операция жасалгандан кийин озондолгон аралашмаларды колдонуу менен энтералдык жетишсиздикти ондоого өзгөчө көңүл буруу абзел.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

1. Абдиев А. А. Осложнения стрессовых язв желудка как причина смерти [Текст] / А. А. Абдиев, Р. А. Оморов, С. А. Айтбаев // Известия вузов Кыргызстана. - 2015. - №4. - С.59-61; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_24292799_12508675.pdf

2. Результаты повторных операций при альвеококкозе [Текст] / Р. А. Оморов, С. А. Айтбаев, А. К. Каниетов, А. А. Абдиев // Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2017. - №4. - С.46-49; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_29817220_29069192.pdf

3. Динамика поступления больных альвеококкозом печени в Кыргызской Республике [Текст] / Р. А. Оморов, С. А. Айтбаев, А. К. Каниетов, А. А. Абдиев // Известия Вузов Кыргызстана. - 2017. - №6. - С.41-43; То же

[Электронный ресурс]. – [Режим доступа]:
https://elibrary.ru/download/elibrary_29817026_26752450.pdf

4. Абдиев А. А. Профилактика пострезекционной печеночной недостаточности при альвеококкозе печени [Текст] / Р. А. Оморов, С. А. Айтбаев, А. К. Каниетов, А. А. Абдиев // Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии. – Санкт-Петербург, 2017. – С.213-214; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://hepatoassociation.ru/wp-content/uploads/2011/01/17-09-19_Gepato_abstr.pdf

5. Абдиев А. А. Желчеистечение – как причина повторных операций в абдоминальной хирургии [Текст] / А. А. Абдиев, С. А. Айтбаев // Вестник Кыргызской государственной медицинской академии. - 2017. - №6.- С.187-190; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_32738437_79809548.pdf

6. Абдиев А. А. Повторные операции в абдоминальной хирургии и их эффективность [Текст] / Р. А. Оморов, А. А. Абдиев // Известия Вузов Кыргызстана. – 2017. - №1. – С.41-43; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_28864806_54038369.pdf

7. Абдиев А. А. Причины и диагностика осложнений, требующих релапаротомии в абдоминальной хирургии (обзор литературы) [Текст] / А. А. Абдиев // Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2017. - №1. – С.49-52; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_28865648_46394631.pdf

8. Сочетание альвеококкоза с эхинококкозом печени [Текст] / С. А. Айтбаев, А. К. Каниетов, А. А. Абдиев и др. // Материалы Всероссийской юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию Дагестанского государственного медицинского университета. - 2017. - С. 18-19; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35118456>

9. Желчеистечение как осложнение после операции на печени и желчных путях [Текст] / Р. А. Оморов, С. А. Айтбаев, А. К. Каниетов, А. А. Абдиев и др. // Тенденции развития науки и образования. – Самара, 2018. – №39. – С.47-50; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_36297980_21277139.pdf

10. Результаты повторных операций при внутрибрюшных кровотечениях и желчеистечении [Текст] / Р. А. Оморов, С. А. Айтбаев, А. А. Каниетов, А. А. Абдиев и др. // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Естественные и технические науки. – Москва, 2018. - №6 – С.205-209; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35565952>

11. Результаты оперативного лечения больных альвеококкозом печени [Текст] / Р. А. Оморов, С. А. Айтбаев, А. К. Каниетов, А. А. Абдиев // Анналы

хирургической гепатологии. – Москва, 2018. - №1. - С.74-79; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_32763662_70094888.pdf

12. **Абдиев А. А.** Лечение плевролегочных осложнений после резекции печени по поводу альвеококкоза печени [Текст] / А. А. Абдиев, А. Э. Эркинбеков, М. С. Абрасулова // Вестник Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева. - 2019. –№II. - С.71-73; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_41299674_66121957.pdf

13. Лапароскопическая задне-петлевая ректопексия сетчатым имплантом (клиническое наблюдение) [Текст] / Р. А. Оморов, С. А. Айтбаев, А. А. Абдиев, Б. Т. Токтогазиев // Вестник Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева. Сборник материалов посвященный 80-летию КГМА им. И.К. Ахунбаева.- 2019. – часть II. - С.104-107; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: <http://library.kgma.kg/jirbis2/images/vestnik-kgma/vestnik-dni-nauki-kgma-2-2019.pdf>

14. Стрессовые язвы желудка как осложнение в абдоминальной хирургии [Текст] / Р. А. Оморов, А. А. Абдиев, А. Ж. Акешов, М. С. Абрасулова // Вестник Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева. - 2020. - №5-6. - С.56-62; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_44745652_22867410.pdf

15. **Абдиев А. А.** Ведение больных после повторных операций в абдоминальной хирургии [Текст] / А. А. Абдиев, А. Э. Эркинбеков, У. К. Казиев // Вестник Кыргызской государственной медицинской академии. Сборник материалов Международный научный форум Дни науки КГМА – 2021, «COVID-19: Профилактика, диагностика и лечение». – 2021. – часть I. – С.65-68; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: <http://library.kgma.kg/jirbis2/images/vestnik-kgma/vestnik-2021/dni-nauki-1-2021.pdf>

16. Сравнение компьютерной томографии с эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографией в диагностике и первые шаги в эндоскопической папиллосфинктеро томии [Текст] / С. Ш. Сапаров, С. А. Айтбаев, А. А. Абдиев и др. // Вестник Кыргызской государственной медицинской академии. Сборник материалов Международный научный форум Дни науки КГМА – 2021, «COVID-19: Профилактика, диагностика и лечение». – 2021. – часть I. – С.111-113; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: <http://library.kgma.kg/jirbis2/images/vestnik-kgma/vestnik-2021/dni-nauki-1-2021.pdf>

17. Коррекция синдрома воспалительной реакции при перитоните различного генеза [Текст] / А. А. Абдиев, М. Ж. Алиев, А. Ж. Акешов, К. Т. Туратбекова // Вестник Смоленской Государственной медицинской академии. -

Смоленск, 2022. – Т.21. - №1. - С.118-125; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_48488810_24034707.pdf

18. Role of videolaparoscopy in the surgical treatment of hepatic cystic echinococcosis [Текст] / А. А. Абдиев, Б. Т. Токтогазиев, С. А. Айтбаев и др. // Biomedicine, 2022. - 42(6). – С. 1268-1271; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]:

https://www.researchgate.net/publication/366806152_Role_of_videolaparoscopy_in_the_surgical_treatment_of_hepatic_cystic_echinococcosis

19. Results of repeat operation for early adhesive intestinal obstruction [Текст] / А. А. Абдиев, Н. Н. Маматов, А. С. Токтосунов и др. // Biomedicine, 2022. - 42(6). – С. 1272-1274; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: [https://biomedicineonline.org/article/results-of-repeat-operation-for-early-adhesive-intestinal-obstruction/=](https://biomedicineonline.org/article/results-of-repeat-operation-for-early-adhesive-intestinal-obstruction/)

20. Повторные операции при рецидивном и резидуальном холедохолитиазе [Текст] / А. А. Абдиев, С. Ш. Сапаров, А. С. Токтосунов и др. // Наука. Образование. Техника. - 2024.- №2.- С.152-157; То же [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: https://elibrary.ru/download/elibrary_67895167_26558816.pdf

14.01.17 – хирургия адистиги боюнча медицина илимдеринин доктору илимий даражасын алуу үчүн Абдиев Аллан Асыгалиевичтин “Абдоминалдык хирургиядагы лапаротомиялык жана лапароскопиялык кийлигишүүлөрдө кайра жасалган операциялардын себептери жана натыйжалары” аттуу темадагы диссертациялык ишинин

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: курсак көндөйүнүн органдарынын оорулары, татаалдашуулар, кайра жасалган операциялар, алдын алуу чаралары.

Изилдөөнүн максаты: абдоминалдык хирургияда кайра жасалган операциялардын натыйжалуулугун жогорулатуу.

Изилдөөнүн предмети: кайра операция жасалган 110 бейтап.

Изилдөө предмети: клиникалык, лабораториялык, инструменталдык

Алынган натыйжалар жана алардын жанылыгы: Татаалдашуунун мүнөзү аныкталды: өттүн куюлушу (33,6%), кан кетүү (22,7%), перитонит (18,2%), ичегилердин эрте бүтөлүп калышы (15,5%) жана эвентация (10,0%). Татаалдашуунун себептери: операцияга чейин жана аны ишке ашыруу учурунда толук текшерүүдөн өткөрбөө, коштолгон ооруларды эсепке албоо эсептелет. Кайра жасалган операция татаалдашууларды, ич көндөйүн санитардык тазалоону жана дренажды ичине камтыйт. Кайра жасалган операциядан кийин татаалдашууну алдын алуу чаралары: озондолгон эритмени колдонуу, аймактык антибиотик-лимфоциттик аралашманы колдонуу, сезгенүү реакциясынын системалуу синдромуң коррекциялоо жана нутритивдик колдоо. Мунун баары оорунун татаалдашуусун 44,1%дан 22,3%ке, өлүмдү 9,6%дан 3,4%га төмөндөтүүгө мүмкүндүк берди.

Колдонуу тармагы: хирургия.

РЕЗЮМЕ

диссертационной работы Абдиева Аллана Асыгалиевича на тему «Причины и результаты повторных операций при лапаротомных и лапароскопических вмешательствах в абдоминальной хирургии» представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия

Ключевые слова: заболевания органов брюшной полости, осложнения, повторные операции, меры профилактики.

Цель исследования: повысить эффективность повторных операций в абдоминальной хирургии.

Объект исследования: 110 больных, которым выполнена повторная операция.

Предмет исследования: Клинические, лабораторные, инструментальные.

Полученные результаты и их новизна. Установлен характер осложнений: Желчеистечение (33,6%), кровотечение (22,7%), перитонит (18,2%), ранняя кишечная непроходимость (15,5%) и эвентрация (10,0%). Причиной осложнений явились: не полное обследование до операции и в момент ее выполнения, не учтение сопутствующих заболеваний. Ровторные операции включали ликвидацию осложнений, санации брюшной полости и дренирование. Меры профилактики осложнений после повторной операции: использование озонированного раствора, применение регионарной антибиотиколимфоцитарной смеси, коррекцию синдрома системной воспалительной реакции и нутритивную поддержку. Все это позволило снизить осложнения с 44,1% да 22,3%, и летальность с 9,6 до 3,4%.

Область применения: хирургия.

SUMMARY

of the dissertation of Abdiev Allan Asygalievich on the topic "Causes and results of repeated operations during laparotomy and laparoscopic interventions in abdominal surgery" submitted for the degree of Doctor of Medical Sciences in specialty 14.01.17 – surgery

Key words: diseases of the abdominal cavity, complications, repeated operations, preventive measures.

The purpose of the study: to increase the efficiency of repeated operations in abdominal surgery.

The object of the study: 110 patients who underwent repeated surgery.

Subject of research: Clinical, laboratory, instrumental. The results obtained and their novelty. The nature of complications was established: Bile discharge (33.6%), bleeding (22.7%), peritonitis (18.2%), early intestinal obstruction (15.5%) and eventration (10.0%). The cause of the complications were: incomplete examination before and at the time of surgery, failure to take into account concomitant diseases. Repeated operations included the elimination of complications, abdominal rehabilitation and drainage. Measures to prevent complications after repeated surgery: the use of an ozonated solution, the use of a regional antibiotic-lymphocyte mixture, correction of systemic inflammatory reaction syndrome and nutritional support. All this reduced complications from 44.1% to 22.3%, and mortality from 9.6% to 3.4%.

Scope of application: surgery.